

ЈАНЫ БИЛГИРЛЕР АЛАР ТЕКШИ ЭДИЛГЕНИ БАШТАМЫ ШКОЛДО АЛТАЙ ТИЛДИН УРОКТОРЫНДА ТЕМИКТИРЕРИ

Ютееева Роза Учуроуна

преподаватель

БПОУ РА «Горно-Алтайский педагогический колледж»

г.Горно-Алтайск

Россия тергеенин ўредүлигинде јаны федерал стандарттар јөптөлгөнинен бери бир канча ой отти. Ўредүде јаны некелтелер, ууламјылар кийдирилип, стандарт школдо кидим ле тузаланылат. Эмдиги ойдин јаны шүүлтөрлерин, методикалык теорияны ла таскамалды бириктирип, ўредүде көп солынталар, оныла коштой јаны ондомолдор экелди: турулталар, текши ўредү эдилгөлөр, технологиялык карта, ўренчиктин эдилгези, ўредүчинин эдилгези ле о.о.

Стандарттын төзөгөзинде системно-деятельностный деп ууламјы салынган. Мындый ууламјылу уроктор ўренчик урокто эрчимдү туружарын, ўредү ижин пландап, план аайынча иштеерин, туштаган буудактарды, ууркүчтерди ѡдүп, билгирди бойы аларын некейт, бир сөслө, текши ўредү эдилгеге единери (ТҮЭ). ТҮЭ-ге тазыктырар ишти ўредүчи кажы ла урокто ѡткүрөр учурлу. Јаныс јандай бир ле текши ўредү эдилгени эмес, олорды ончозын тен-тай апарып, колбуда көрөр. Бу иш класса ѡдүп, «ўренчик - ўредүчи, ўренчиктер» деп колбуда ѡткүрилет.

Текши ўредү эдилгенин эн ле учурлузы - јаны билгирлер алар текши эдилге (познавательный), ненин учун дезе, мыны темиктирерге текши ўредү, логический, турган курч суракты канайда бүдүрип ѡдёри кирет. Јаны билгирлер алар текши эдилге шингдеерине, керектү јетирүлерди бедреерине, талдаарына, моделировать эдерине, ээчий-деечий чокым шүүп, сананып билерине, алдында турган задачаны јүзүн-башка эп-аргалардын болужыла бүдүрерине ууламјыланган. Бу эдилге ўренчиктерге билгирлерин элбедип, танынан башкарынар арга берет. Јаны тургузылган ўредү бичиктер, иштеер

тетрадьтар, методикалық ууламылар жаны билгирлер алар таскаду иштерле жеткилинче толтырылған. Ондогы темдек-символдор, схема, таблица, шингжү иштер, ўлекер иштер - бу ончо эп-сүмелер балдардың санаа-көрүми özöрин жеткилдейт, ўренчиктиң текши ўредү эдилгелерин темиктиret. Jaan ајару шингжү ле ўлекер иштер откүрерине салынган. Уроктордо логический жакылталарлу дидактический ойындар, ойын-жорыктар, жилбилү көргүзөр материалдар, соотодор жакылталар, шарадалар, метаграммалар табып, схемалар, таблицалар толтыра жүзүн башка иштер бүдүргени ўренчиктерге тузалу ла бойын ченеп, туп-шүүлте чыгарар арга берет. Мындый иштерди ѡмө-жөмө, бөлүктерле, эжерлеп откүргенде тузалу.

Темдек эдип, бир канча таскадуларды көрөктөр.

«Сөстинг тазылсы» деп теманы ўренгенде, бир түнгей дидактический материалдар аайынча ўренчиктерге жакылталар берип, оны бүдүртер. Сөстөр: бичи, бичик, бичикле.

күреш, күрещчи, күрежет.

Баш, башкар, башкаар.

Түн, түндүк, түндүкте.

Жакылталардын варианты:

- 1) Сөстөрди бичигер, «артык » сөсти табыгар, тазылдарын темдектегер.
- 2) Сөстөрди бичигер, «артык» сөсти табыгар, ўстине база тазылсы жаныс сөстөр кожуп бичигер. .
- 3) Берилген дидактический материалга жакылта тургузыгар. Бойын ченеп көрөр карточка белетегер.

Үзеери ўренчиктерге бергедий жакылталар:

- Жажынып калган сөстөрди тап. *Күн, калаш, киши, кол, күйе, женес, мон, ийнек.*
- Берилген сөстөрдөн артык төртинчи сөсти тап. *Кайынг, мөши, терек, жодро.*

«Артык» болуп кажы ла сөс болор аргалу.

Каруузы: 1) мёш- ийне бүрлү агаши, артканы жалбрак

2) мёши- 1 ёйе

3) јодро- эрин гармония

4) кайынг, јодро, терек - 2 ёйе, 1 ўйези ачык., артканы жабык.

- Берилген сөс тизүнен бир ле сөс артар этире артык сөстөрди табыгар. Кажы ла сөс ненин учун артык болгонын жартагар.

Койон, бобрү, түлкү, бичиир, кенгуру, школа. Каруузы: бичиир- гл., артканы адалгыштар, бастыразы тындулар

кенгуру - ёскө тилден кирген сөс, ад., ла о.ö

- Бир-бир суракка толо ширтү ёткүрип, ол аайынча колбулу куучын белетегер (сөзликтөрле, журналдарла тузаланыгар).

- Берилген сөстөрди тазылы јаныс деп айдарга жараар ба? *Кыш, кышкырды, кышту. Јыл, јылу, јыланаш, јылбынгудиши.*

- Берилген сөстөр башка-башка куучын-эрмектинг бөлүгине кирип турганыла слер јөп пö? *Ийт, ат, жай, кир, ас, жүү, чач, ич.*

- Чўмдемел иштер.

- *Ончо билерим ... (кискелер, ийттер, менинг јерим, Жаны јыл о.ö.).*
Теманы ўренчик бойы талдан алар.
- *Бойым керегинде куучындап берейин...*
- *Менинг сүүген ойынчагым.*
- *Эн жилбилү бичик.*
- *Сүүген мултфильмим.*
- *Сүүген мультфильмнинг геройы.*

- Јүзүн-башка айылдың ижи: *лингвистикалык чөрчөк чүмдеер; кандай бир ээжини ўренгенде, оны санаага саларга, ўлгер чүмдеер; кроссворд тургузар; дидактический материалдар таап, маскадулар сананып тургузар.*

Айдарда, ўредүде жаны билгирлер аларыла колбулу эдилгелер темиктирине ўредүчи жаантайын антылу айалга төзөп, ўренчиктинг јилбүзин оныла бек колбу тудуп, ижин бойы башкарып билерине ўреткени ўренчиктинг аргазын көдүрет.

Литература:

1. ФГОС начального общего образования. - М., «Просвещение», 2011. - 31с.
2. Асмолов, А.Г. Как проектировать универсальные учебные действия в начальной школе: от действия к мысли/ Под ред.А.Г.Асмолова/ А.Г.Асмолов, Г.В.Бурменская, И.А. Володарская и др. - М.: Просвещение, 2008г.
3. Пиянтинова, К.К., Н.Б.Тайборина / Алтай тилле иштеер программалар. 1-4 класстар. Горно-Алтайск, 2012. - 156с.
4. Чандыева, Е.Д., Шокшиланова, А.С. /Алтай тил ле литературанын урокторында текши ўредү эдилгелерди темиктири / А.С.Шокшиланова/ Горно-Алтайск, 2012. - 88с.